

**Тракторлор жана автомобилдер сабагынан түзүлгөн тестик
суроолордун жооптору**

Катары	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-вариант	Б	В	Б	В	А	Б	В	Г	В	А
2-вариант	В	А	В	А	В	В		А	Г	Б
3-вариант	В	Б	Г	В	В	А	Б	В	В	Г
4-вариант	А	В	Г	В	А	В	В	В	А	В

Түзгөн:Тракторлор жана автомобилдер сабагынын окутуучу Алимбеков Т

2- вариант**1) Тракторлор түлкү боюнүн конструкциясына карата канча класска болунот?**

- А) Катар аралыктарды иштетүүчү универсалдуу тракторлор.
- Б) Каз тамандуу же ден,гелектуу тракторлор .
- ✓ В) Рамалуу, жарым рамалуу же рамасыз тракторлор.
- Г) Жер айдоочу баардык тракторлор.

2) Тартуу күчү 14 кн классындагы тракторлор.

- ✓ А) МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-бл тракторлору.
- Б) ДТ-75, Т-4, Т-150, К-700, К-701
- В) Т-16, Т-25, Т-28, Т-40 тракторлору Г) Бардык тракторлор

3) Эгин оруп жыйноочу комбайындардын маркалары ?

- А) МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-бл Т-40
- Б) ЗИЛ -130, ГАЗ-5Э а, ГАЗ-66, ГАЗ-52.
- В) СК-5 "Нива" , СКД-6, "Сибряк" Енисей"
- ✓ Г) КСКУ-6 , СЗ-3.6 сзу-3,б

4) Арналуу багытына карата автомобилдердин болунушу?

- ✓ А) Спорттук , транспорттук, атайлаштырылган.
- Б) Автомобилдер кандай класстарга болунбойт.
- В) Арналуу багытына карата автомобилдер ото коп класска болунот.
- Г) Оор жүк ташуучу автомобилдер.

5) Кыймылдаткычтардын майлоо системасынын арналышы?

- А) Кыймылдаткычты от алдыруу үчүн .
- Б) Кыймылдаткычты күйүүчү аралашма жана таза аба.
- ✓ В) Кыймылдаткычтын сурулуп жана жалгашып иштоочу тетиктерин майлап сурулуу күчүн азайтуучун.
- Г) Кыймыл ылдамдыгын азайтуу жана кобойтуу үчүн.

6) Азыктандыруу системасынын негизги болуктору?

- А) Блок, картер, головка.
- Б) Компрессор , аба балондору , болуштүргүч чорго, камералар.
- ✓ В) Май багы , бензин насосу, кесек жана майда чыпкалар, карбюратор , аба тазалагыч жана басандаткыч.
- Г) Кабина, кузов, трансмиссия, жүрүү болугу , башкаруу механизми.

7) От алдыруу системасынын аткарган кызматы?

- ✓ А) Д-240, Д-243, СНД-60, СМД-14 кыймылдаткычтар.
- Б) Карбюраторлуу кыймылдаткычтар.
- В) Дизелдик кыймылдаткычтар.
- Г) Трактордун ылдамдыгын азайтат жана бир ордунда токтотот.

8) Азыктандыруу системасынын арналышы?

- ✓ А) Кыймылдаткычты өз убагында таза аба жана күйүүчү аралашма менен камсыз кылат жана иштетилген газдардын унун басандатып сырткы атмосферага чыгарат.
- Б) Кыймылдаткыч иштеп чыгарган айлануу кыймылын озунон кийинки болуктоого откоруп берет.
- В) Автомобилдин жук платформасын которуп-тушурот.
- Г) Трактордун ылдамдыгын азайтып жана бир ордунда токтотот.

9) От алдыруучу кыймылдаткычтар кайсылар?

- А) Д-240, Д-243, СНД-60, СНД-14 кыймылдаткычтар.
- Б) Карбюраторлуу кыймылдаткычтар.
- В) Дизелдик кыймылдаткычтар.
- Г) Электр стартерлери, от алдыруучу комокчу кыймылдаткычтар.

10) Майлоо системасын негизги болукторун белгилегиле?

- А) Маховик, муунактуу вал, поршен, шатун.
- Б) Радиатор, суу насосу, термостат, вентилятор.
- ✓ В) Картер, май насосу, май кабыл алгыч, центрифуга, май радиатору
- Г) Аба тазалагыч, жогорку басымдагы күйүүчү, мажасосу, шыкап айдоочу помпа, май филтрлери, форсунка.

Замирбек уулу Чаман

Тракторлор жана автомобилдер предмети боюнча тузулгон тесттик суроолор.

1-вариант

1) Тракторлор деп эмнени айтабыз?

- А) Жүргүнчүлөрдү жана ар кандай жүктөрдү ташуучу езу жүрүүчү машина.
- ☒ Б) Айыл чарба машиналары менен агрегатталган езу жүрүүчү машина.
- В) Суу ташуучу машина.
- Г) Электр тогунун жардамы менен жүрүүчү машина.

2) Автомобил деп эмнени айтабыз?

- А) Айыл чарба машиналары менен агрегатталган езу жүрүүчү машина.
- Б) Жер айдоочу машина.
- ☒ В) Жүргүнчүлөрдү жана ар кандай жүктөрдү ташуучу езу жүрүүчү машина.
- Г) Соко, сеялка, мала.

3) Трактордун негизги болуктору кайсылар?

- А) Трактор негизги болуктерге белүнбөйт.
- ☒ Б) Кыймылдаткыч, трансмиссия, жүрүү болугу, башкаруу механизми, асуу механизми, кабина.
- В) Трактор жана принцип.
- Г) Муунактуу вал, шатун, поршен жана цилиндр.

4) Автомобилдин негизги болуктору кайсылар?

- А) Асуу механизми жана гидравликалык система.
- Б) К.Ш.М, Г.Б.М, жана Д.К.М
- ☒ В) Кыймылдаткыч, трансмиссия, жүрүү болугу, башкаруу механизми, кабина жана кузов. Г) Радиатор, суу насосу, термостат, вентилятор.

5) Кыймылдаткыч деп эмнени айтабыз ?

- ☒ А) Жылуулук энергиясын механикалык айлануу кыймылына айландыруучу машина. Б) Химиялык энергияны электр энергиясына айландыруучу тузулуш.
- В) Кыймыл ылдамдыгын токтотот жана азайтат.
- Г) Ылдамдыкты озгортуп туташтырат.

6) Кривошиптүү шатундук механизмдин негизги болуктору?

- А) Белүштүргүч вал, түрткүч , штанга , апкеч , клапан.
- ☒ Б) Муунактуу вал, шатун, поршен, цилиндр, жана маховик.
- В) Бақ, май насосу, май филтрлери , аба тазалагыч, глушитель
- Г) Рама, алдынкы ок, жана арткы жетелоочу мост

7) Газ болүштүргүч механизмдин негизги болуктору?

- А) Муунактуу вал, түрткүч, штанга, апкеч, клапан.
- Б) Картер, май насосу, май радиатору, центрафура.
- ☒ В) Белүштүргүч вал, түрткүчтер, штангалар, апкечтер , клапандар. Г) Генаратор, акумлятор, жендегүч реле, стартер.

8) Кыймылдаткычтын муздатуу системасы эмне кызмат аткарат?

- А) Кыймылдаткычтын сүрүлүп жалгашып иштоосу болукторун майлаптурат.
- Б) Кыймылдаткычты оз убагында күйүүчү аралашма менен камсыз кылат жана иштетилген газдарды сыртка чыгарат.
- В) Кыймылдаткычты от алдлыруу үчүн арналган.
- ☒ Г) Кыймылдаткычтын жылуулук режимин бир калыпта кармап жана муздатып турат.

9) Кыймылдаткычтын муздатуу системасынын негизги болуктору?

- А) Картер, май насосу, май радиатору, центрафура.
- Б) Муунактуу вал, шатун, поршен, цилиндр, жана маховик.
- ☒ В) Радиатор, суу насосу, термостат, вентилятор.
- Г) Децгелектер жана шиналар.

10) Кыймылдаткыч негизи канча болукко болунот?

- А) Картер, блок головка .
- ☒ Б) Кыймыл өткөргүч куту, белүштүргүч куту, чиркештиргич.
- В) Муунактуу вал, шатун, поршен, цилиндр, маховик.
- Г) Алдынкы ок , арткы жетелоочу мост жана рама.

Нарморзаев Баян.

Жиб.

3-вариант

1) Рүлдук башкаруу механизминин кызматы?

- ✓ А) Автомобилдин ылдамдыгын озгортуп туташтырат.
- Б) Кыймылдаткычтын айлануу кыймылын донголокторго откорул берет.
- В) Автомобилдин жетрактордун кыймыл багытын озгартуу учун арналган
- Г) Автомобилди же тракторду токтотот.

2) Тормоздук система канча түрге белунет?

- ✓ А) Эч кандай түрге белунбестен тормоздук система деп аталат
- ✓ Б) Уч түрге белунет., Механикалык, гидравликалык жана пневматикалык
- В) Рамалду, жарым рамалдуу жана рамасыз
- Г) Муздатуу системасы, азыктандыруу жана майлоо системасы

3) Транмиссия эмне кызмат аткарат?

- А) Трактордун кыймыл багытын озгортот.
- Б) Автомобилдин тартуу күчүн жогорулатат
- В) Кыймылдаткычтын жылуулук балансын камсыз кылат.
- ✓ Г) Кыймылдаткычтын иштеп чыгарган айлануу кыймылын жетелоочу донголокторго откоруп берет.

4) Жетелвечу мостордун жалпы тузулушу?

- ✓ А) Чиркештируучу муфта, кыймыл еткергуч куту, кардандык кыймыл еткергучтер.
- Б) Балка, шкворен, цапфа
- ✓ В) Башкы кыймыл еткергуч, дифференция жана жарым октор.
- Г) Алдынкы ок, арткы мост, рама жана автомобилдин асмасы.

5) Чиркетируучу муфтанын аткарган кызматы?

- А) Автомобилдин же трактордун журуу багытын езгертет.
- ✓ Б) Ылдамдыкты азайтып бир ордунда токтотуп туруу учун.
- В) Кыймылдаткычтын айлануу кыймылын трансмиссиядан кыска убакытта узуп жана кошуу учун арналган.
- Г) Трактордун сутканын каран,гы мезгилинде иштешин камсыз кылат.

6) Кыймыл еткергуч кутунун аткарган кызматы?

- ✓ А) Автомобилдин же трактордун журуу ылдамдыгын езгертуп туташтыруу учун арналган.
- Б) Автомобилдин журуу багытын езгертет.
- В) Тракторду токтотот.
- Г) Жер айдоочу сокону кетеруп тушурууну камсыз кылыат.

Турсунбек уулу Бектур

7) Асуу механизминин жалпы түзүлүшү?

- А) Гидро бак, гидро насос, гидро белүштүргүч, цилиндри.
- ✓ Б) Кетерүүчү вал, он, жана сол жаккы кетеруучурычаг, борбордук тарткыч, теменку он, жана сол тарткыч куч цилиндри.
- В) Аккумулятор, генератор, электр стартери.
- Г) Соко, косилка, грабил, мала.

8) Гидровил кал ык тормоздук системанын негизги болуктору?

- А) Кузов, кабина, жүрүү белүгү, трансмиссия, башкаруу механизми.
- Б) Гидро кетергүч, рулдук аракетке келтиргич.
- ✓ В) Башкы тормоздук цилиндр, еткергүч түтүктөр, гидро күчөткүч ден, гелектун тормоздук цилиндрлери.
- Г) Компрессор, аба балондору, тормоздук чоргоэнергоаккумулятор.

9) Пневматикалык тормоздук система эмне менен иштейт?

- ✓ А) Тягалардын жардамы менен.
- Б) Жидкост менен.
- В) Аба менен.
- Г) Электр проводдорунун жардамы менен.

*

10) Кыймылдаткычтын майлоо системасына кандай май куюлат?

- А) Нигрол, вертенка, гипойд, ТАД-17.
- Б) Антифриз, тосоль, суу
- ✓ В) Солидол, литол, техникалык вазелин.
- Г) МГ-10, МГ-14, автол.

4-вариант**1) Автомобилдин жарык кылуу жана жарык сигнализациясы эмне кызмат аткарат?**

- ✓ А) Автомобилдин сутканын карангы мезгилинде иштешин камсыз кылат, бурулуу багыттарын көрсөтөт, токтоосун билдирет жана автомобилдин сырткы формасын билдирет.
- Б) Автомобилди ылдамдатат жана жайлатат.
- В) Трактордун ылдамдыгын азайтат жана бир ордунда токтотот.
- Г) Кыймылдаткычты от алдыруу үчүн кызмат кылат.

2) Суюуктук менен муздатуу системасына кандай суюуктук куюлат?

- А) Автол же нигрол.
- Б) Солярка же бензин.
- ✓ В) Суу, антифриз же тосоль.
- Г) Аба менен муздатылат.

3) Автомобилдин журуу болугуно кайсыл болуктор кирет?

- А) Чиркештиргич муфта, кыймыл өткөргүч куту, арткы мост.
- ✓ Б) Кыймылдаткыч.
- В) Рулдук башкаруу механизми.
- Г) Рама, алдыңкы арткы ок, автомобилдин асмасы амортизаторлор, денгелектер жана шиналар.

4) Гидравликалык тормоздук система эмненин жардамы менен иштейт?

- А) Электр тогунун жардамы менен.
- Б) Абанын жардамы менен.
- ✓ В) Жидкостун жардамы менен.
- Г) Тягалардын жардамы менен.

5) Автомобилдерде же тракторлордо ток булагы кайсылар?

- ✓ А) Аккумулятордук батарея жана генератор.
- Б) Электр стартери.
- В) Фаралар, потфорниктер, поворотниктер.
- Г) Бардык электр тогу менен иштеген приборлор.

6) Тракторлордун гидравликалык системасынын негизги болуктору?

- А) Рулдук башкаруу механизми, тормоздук система.
- Б) Трактордук принцип.
- ✓ В) Гидро бак, гидро насос, гидробелүштүргүч, күч цилиндрини.
- Г) Алдыңкы жана арткы жетелеечу деңгелектер.

7. Асуу механизмнин аткарган кызматы?

- А) Тракторду токтотот жана ордунан жылдырат.
- Б) Принциптердин платформасын кетерет жана тушурот.
- ✓ В) Айыл чарба машиналарын тракторго бириктирип асуу жана прицептерди тартуу үчүн арналган механизм.
- Г) Эч кандай кызмат аткарбайт.

8. Майлоочу материалдар деп кайсыл майларды билебиз?

- А) Бензин, керосин, солярка.
- Б) Суу, антифриз, тосоль
- ✓ В) Солидол, техникалык вазелин, литол.
- Г) ТАД-17 нигрол, вертенка, гипоид.

9. Рулду башкаруу механизмнин негизги белуктеру?

- ✓ А) Рул ден, гелегу, рулдук вал, червяк, сошка, буруу цапфаларынын валы Б) Белуштургуч вал, кулатоктор, турткучтер, штанга, апкеч, клапан.
- В) Кабина жана кузов.
- Г) Дифференциал жана жарым октор.

10. Куйуучу аралашманы даярдоо ыкмасына карата - кыймылдаткычтар канчага белунет?

- А) Бир катарлуу, эки катарлуу, катарлуу
- Б) Сегиз цилиндрлуу же төрт цилиндрлуу
- В) Карбюраторлуу жана дизелдик кыймылдаткычтар
- ✓ Г) Куйуучу аралашманы даярдоо ыкмасына карата кыймылдаткычтар класстарга белунбейт.

Сооронбек уулу Жунболду